


№8 Маатмуса Абдыжапаров атындагы
жалпы билим берүүчү орто мектеби



Ата-энелер менен иштөө



Мектеп директору Орозова Ж

« 1 » 1 2022-ж

**№8 Абдыжапаров Маатмуса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
10 -класссынын ата-энелер менен иштөө боюнча тузулгон жылдык иш
планы**

№	Аткарылуучу иштер	мооноту	Иштин туру	Ким аткарат	Эскертүү
1	Класстагы ата-энелер комитетин шайлоо	сентябрь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
2	Класстагы ата-энелер жонундо маалымат алуу	сентябрь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
3	Ата-энелер менен келишим тузуу	октябрь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
4	Ата-эне жана мен	ноябрь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
5	Ата-энелер менен ангемелешуу	декабрь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
6	Ата-энелер менен иштоонун башкы формалары	январь	Класстык чогулуш	Кл.жет	
7	Балдарын козомолдобогон ата-энелер жоопко тартылат	февраль	Класстык чогулуш	Кл.жет	
8	Баланын ата-эне алдындагы адеп эрежелери	апрель	Класстык чогулуш	Кл.жет	
9	Окуучулардын жайкы эс алууларын уюштуруу	май	Класстык чогулуш	Кл.жет	

каран пометки:
1. 09.22-те
жар. забв. Дир.

Баланын жемиштүү окуусу үчүн ата-энеге

10 кеңеш.

1. Максат коюуңдар

Баланызды жаныңызга чакырыңыз да, жаны окуу жылына кандай максаттарды коёсуңдар, чогуу талкуулап, баракка жазып, корунуктуу жерге илип коюңуз. Алардын ичинен эн негизгисин белгилеп корсотуңуз. Алдыга коюлган максаттар жон салды эмес, реалдуу, ишке ашкыдай болушу шарт.

2. Шарт тузуп бериниз.

Эн негизги шарт - уй-булодо тынчтык окум сурушун, сүйүү, мээримдин орун алуусун камсыздоо. Уй-булоодогу ызы-чуу баланы стресске кабылат. Ал эми стресстин кесепетин айтпасак да белгилүү. Мындан сырткары баланын кунумдук рационун, мектеп формасы, стол, отургуч, окуу

куралдарынын баары талапка ылайык тандалышы керек. Мисалга калем сапты эле алалы. Туура эмес тандалып алынган калем сап балага ыңгайсыздык жаратаары, анын кол жазмасын бузаары турган кеп. Андыктан жакшы жуккан, сыясы акпаган, ото ичке да, ото жоон да эмес калем сап тандоо туура.

Баса, баланын мектепке которгон сумкасына да убак-убагы менен коз сала журунуз. Айрым балдар ашыкча буюмдарды, китептерди салып которуп журо беришет. Ашыкча жук которуп журуу баланын дене тузулушунун осушуно, маанайына терс таасир тийгизээрин унутпаныз.

3. Жакшы маанай – ийгиликтин башаты.

Жаны окуу жылы башталаарда айрым ата-энелер баласынан мурда “быйыл жаны предметтер кошулат, эми балам кантээр экен?” деп ачык айтып санаа тар та башташат.

5. Чон нерсени талап кылбаныз.

“Быйыл сен эн алдынкы окуучу болушун керек, аракет кыл, болгон кучунду жумша” деп озунунздун каалоонузду ага тануулай бербениз. Сиз кайдан билесиз, балким ал болгон аракетин билим алууга жумшап жаткандыр. Мындай талап баланын озуно болгон ишенимин жоготушу мумкун. Анын каалоосун, эмнеге кызыгаарын угуп, ага оноктош болууга аракеттениниз.

6. Убактысын туура болуштурунуз.

“Уй тапшырмаларын аткармайынча телефон кармабайсын, телевизор корбойсун, ойнобойсун” деген таолаптарды коюшат. Бул туура эмес ыкма. Бул учурда балада арыдан-бери уй тапшырмаларын аткарып кутулушум керек деген ой жаралат да, сапатына конул бурбайт. Андыктан баланын кун тартибин белгилуу сааттарга болуп коюу туура. Баланы

Албетте, ата-эненин мындай абалы баланы ого бетер стресс кылат. Андан коро ага окуучулук кундордогу кызыктуу окуялардан, каникулдан кийинки классташтар менен болгон жолугушуулар тууралуу айтып бериниз. “Быйыл сен 3-класска барасын. Бул биз учун сыймык”, “мектептен жаны, кызыктуу маалыматтарды аласын” деп мектепке, окууга болгон кызыгуусун арттырыңыз”

4. Дем берууну унутпаныз.

Баланын окууга болгон аракетин бааланыз, мактаныз. Мактоо баланын кийинки ийгиликтерине стимул болот. Мактап гана тим болбостон, анын аракетин баалоо учурунда кандай сезимде болгонун сурап, жоопкерчиликти сезе билууго уйротуңуз.

смартфон, телевизор, оюн сыяктуу нерселерден биротоло чектоо да туура эмес. Алардын ан-сезиминин осушуно кандайдыр бир салымы бар.

7. Баланыз учун уй-тапшырмасын аткарбаныз.

Уй тапшырмасын аткаруу – баланын жоопкерчилиги. Эгер баланыз уй тапшырмасын аткарып жатканда анын ар бир кыймылына коз салып, текшерип, улам жардамдаша берген адатыңыз болсо, аны токтоосуз таштаныз. Мындай кадам айрым балдардын озуну болгон ишенимин жоготот, оз алдынча чечим кабыл алуусуна кедергисин тийгизет. Ошондой эле ар бир кыймыл-аракетин текшеруу айрым балдардын ачуусун келтирип, ортодо тушунбостуктор орун алышы да мумкун. Сизге баланын уй-тапшырмасын аткардыбы же жокпу, кандай сапатта аткарды, ошону гана билуу жетиштуу. Эгер кандайдыр бир койгойлорду

байкасаңыз, дароо мугалимге жеткирип, чогуу чечууго аракет кылыңыз.

8. Журум-турумунан кабардар болуңуз.

Мектепке барган бала класста отуруп гана келбейт, башка нерселер менен да алектенет. Андыктан баланыз танаписте, тушку тамактануу учурунда, жолдо жургондо эмнелер менен алектенет, классташтары менен мамилеси кандай, баарына кызыгып, конул болуңуз. Эгер кандайдыр бир койгойду байкасаңыз, мугалим, тиешелуу адистер менен чогуу чечкенге аракет кылыңыз.

9. Баарлашыңыз, китеп окуп бериниз.

Окумуштуулардын изилдоосуно таянсак, мындан 25 жыл мурун 1-класска келген баланын лексикасында 5 миндей соз болсо, азыркылардыкында 2 минге жетпеген гана соз бар. Алар “мындай томон корсоткуч баланын гаджеттерди коп

пайдалануусунан жана ата-эненин бала менен аз баарлашуусунан улам” деген жыйынтык чыгарышып, “10 жашка чейинки балдар менен ата-эне кунуно жок дегенде 1 саат баарлашуусу керек” деп кенеш беришкен. Андыктан баланын оз оюн толук айтууга уйротом, соз байлыгын, ан-сезимин, суйлоо речин, ой-жугуртуусун остуром десениз, анда кун сай ын ага кызыктуу китеп окуп берууго, кызыктуу темаларда баарлашууга убакыт табыныз.

10. Мектеп тууралуу маалымат алыныз.

Мектеп, мугалим, ата-энелер комитети менен тыгыз байланышта болууз, ата-энелер чогулуштарынан калбай барыныз. Мугалимдердин, мектеп окуучуларынын бири-бирине жасаган мамилесинен кабардар болуу сиз учун ашыкча болбойт.

Жолдордо балаңыздын коопсуздугун сактоо боюнча 7 кеңеш

Ата-энелер балдар үчүн жол коопсуздугунун эрежелери жөнүндө сабак берүүдөн тышкары, балдарын жолдо коопсуз кармоо үчүн төмөнкү кеңештерди эсинде тутушу керек.

1. Байла! - Балаңыздын ар дайым коопсуздук курун тагынгандыгын, же автоунаа отургучунда отургандыгын текшерип.
2. Балдардын унаа кулпусун өз алдынча ачышына жол бербөө үчүн, балдарды бөгөттөө функциясын колдонуңуз.
3. Аларды эрежелер жөнүндө практикалык түрдө үйрөтүңүз - сейилдөөгө жана велосипед тебүүгө алып барып, аны кантип туура жасоону үйрөтүңүз.
4. Унаа айдаганда чыдамдуулукту көрсөтүңүз - балдарыңызга токтоолукка жана жолдо шашпоого үлгү болуңуз.
5. Ылдамдыкты жогорулатуудан жана шашылыш айдоочулуктан сактануу үчүн так жана тартиптүү болуңуз.
6. Унаа айдап баратканда уюлдук телефондорду жана башка шаймандарды колдонбоңуз.
7. Балдарыңызды эч качан унаада жалгыз калтырбаңыз.